

**II БӨЛҮМ.
МЕКТЕПТЕ КОЮЛГАН ТАЛАПТАР**

Талаптар	Мектептердеги талаптарга жооп берүү шарттары
"Киргизүү чыпкасын" уюштуруу	• кызматкерлердин жана мектеп окуучуларынын дене табын өлчөө үчүн жооптуу адамды аныктоо жана мектепке кире бериште медициналык кароону уюштуруу; • жооптуу адам тарабынан кызматкерлердин жана окуучулардын дене табынын температурасын контактсыз термометр менен өлчөө; • дене табы жогору жана курч респиратордук оорулардын белгилери бар окуучуларды сабакка ктыштыруудан милдеттүү түрдө убактылуу четтетүү; • окуучулар, мугалимдер жана кызматкерлерин бет кап же респиратор менен киришин камсыз кылуу.
Дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен нымдуу тазалоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү	• дезинфекциялык каражаттардын запасы менен камсыз кылуу; • мектепте дезинфекциялоо режимин күчөтүү, анын ичинде керектүү концентрациядагы каражаттарды колдонуу боюнча тазалоо иштери боюнча жооптуу адамга көрсөтмө берүү; • дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуп коридорлорду тазалоо жана күн сайын бат-баттан эшиктин туткаларын, столдун кармагычтарын, отургучтардын арттарын, өчүргүчтөрдү, оргтехниканы, телефондорду, эшик туткаларын ж.б. аарчуу; • дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен дааратканаларды, колду жуу үчүн раковиналарды аарчып, тазалоо иштерин күн сайын жүргүзүү.
Жеке гигиена эрежелерин сактоо үчүн шарттарды түзүү	• билим берүү мекемелеринин кире беришинде, тазалоочу каражаттарды орнотуу (жооптуу кызматкер мектепке кирген ар бир адам санитайзерди колдонгонун көзөмөлдөө); • колду туура жуу эрежелерин илүү ; • дезинфекциялык каражаттардын запасы менен камсыз кылуу; • тех. кызматкерлерге керектүү концентрациядагы каражаттарды колдонуу боюнча көрсөтмө берүү, дезинфекциялоо режимин күчөтүү; • дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен окутуу смени алмашкан учурда окуу кабинеттерин тазалоону уюштуруу.
Бир жолу колдонулуучу бет каптарды колдонуу	• -бет менен бет каптын ортосундагы ажырымды азайтуу үчүн мурунду жана оозду бет кап менен акырын жаап, аны бекемдөө; • колдонуу учурунда бет капка тийүүдөн алыс болуңуз. Колдонулган бет капка тийгенден кийин, мисалы, аны алып жатканда колунуздун жууңуз; • беткап нымдалып же кирдегенден кийин, таза жана кургак масканы кийиңиз;

	• бир жолку бет капты кайра колдонууга тыюу салуу. Аларды ар бир колдонуудан кийин ыргытып, алып салгандан кийин дароо жок кылуу керек; • колдонулган маскаларды, мээлейлерди утилдештирүү үчүн зарыл шарттарды камсыз кылуу; • колдонулган медициналык бет кап жана мээлейлер өзүнчө баштыкка чогултулуп, дароо таштанды челекке ыргытылышы керек; • колду спирт кошулган суюктук же самын менен жуу.
Аба алмашуунун жыштыгын камсыз кылуу	• бөлмөдө кадимки аба алмашууну камсыз кылуу; • ар бир сменадан кийин жана тыныгуу учурунда (күнүнө кеминде 4-5 жолу 5 мүнөттөн) окуу кабинеттерин дайыма желдетип туруу;
Аралыкты сактоо, көп адамдардын топтолушуна жол бербөө	• кызматкерлер менен окуучулардын ортосундагы 1,5 м аралыкты сактоону камсыз кылуу жана көзөмөлдөө; • ашканада окуучулардын тамактануу графигин түзүү; • мектепке анын иши менен байланышпаган адамдардын кирүүсүн чектөө; • окуу кабинеттеринде парталар 1,5 м аралыкта жайгашуу (окуучулар шахмат түрүндө отургузуу мүмкүнчүлүгү болбогондо); • мугалимге жана окуучуга столдун үстүнө колдорун тазалоочүн антисептикалык каражаттар менен камсыздоо.
Идиш жуу эрежелери	• көп жолу колдонула турган идиш-аякты колдонууда жана ашкана буюмдарын кеминде 65 ° C температурада дезинфекциялоону камсыз кылган суу менен жууп тазалоо.
Маалыматтык окуу-тарбия иштери	• коронавирустук инфекциянын алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө брифинг өткөрүү: жеке гигиенаны сактоо, кол гигиенасы, бет кап режими, бет каптарды, салфеткаларды колдонуу жана жок кылуу, ошондой эле жөтөл жана чүчкүрүү этикетин сактоо; • коронавирустук инфекциянын алдын алуу боюнча маалыматтык жана билим берүүчү материалдарды жайгаштыруу (плакаттар, дубал гезиттер ж.б.); • үй-бүлөлүк медицина борборлорунун ыкчам штабдары, үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунун маалымдама кызматтарынын "ысык линияларынын" телефон номерлерин жайгаштыруу